

Медиалар Учун Гендердик – Этикалык Кодекс

Кодекс 2021-ж. 12-ноябрьинда Бишкек шаарында өткөн «Медиадагы гендердик оптика» аймактык форумунда кабыл алғынган, ага Кыргыз Республикасынын аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкулдөрү катышып, Кодексти кабыл алуу жөнүндө Макулдашууга кол коюшкан.

Кодекс "Тендик нур" демилгесинин алкагында Кыргыз Республикасынын БУУнун Аялдар уому менен биргеликте ММК колдоо борбору тарабынан уюштурулган гендердик сезимтал журналистика боюнча алты айлык тренингдин катышуучулары тарабынан иштелип чыккан.

Бул кодексти кабыл алган медиа уюмдар өз контентинде жана редакциялык саясатында гендердик тендикке умтулуууга, гендердик стереотиптер менен күрешүүгө милдеттенет. Кодекс КРнын Конституциясына жана мыйзамдарына, КР кабыл алган эл аралык документтерге, КР журналистинин этикалык кодексине негизделген.

1. Медиа уюм гендердик тендикти жайылтуу аркылуу өнүккөн жана адилеттүү коомду куруудагы өз ордун терөн түшүнөт жана ошого шайкеш иш алып барат.
2. Медиа уюм кадрдык саясатында, милдеттерди жана темаларды бөлүштүрүүдө гендердик дискриминацияга жол бербейт.
3. Медиа уюм аялдарга жана эркектерге бирдей эмгек шарттарын, бирдей эмгек акыны, кызматтан жогорулоого тен мүмкүнчүлүктөрдү кепилдейт.
4. Медиа уюм сексуалдык ыдык, хараксмент жана гендердик дискриминациянын алдын алуу үчүн комплекстүү чараларды кабыл алат. Бул боюнча кызматкерлердөн арыз түшсө, тыкыр текшерүүдөн кийин адилеттүү чечимдерди чыгарат.
5. Медиа уюм үй-бүлө менен жумушту айкалыштырууда же дагы башка түрмуштук шарттарда аялдар менен эркектер үчүн бирдей ийкемдүү саясаты иштеп чыгат.
6. Медиа уюм өз кызматкерлеринин гендердик маалымдуулугун жогорулатууга, кесиптик көндүмдөрүн жакшыртууга умтулат.
7. Медиа уюм өз контентинде гендердик стереотиптерге, дискриминацияга жол бербейт, ар дайым гендердик тендикти сактоого умтулат.
8. Журналист сексисттик кастык тилинен качып, гендерге сезимтал тилди колдонот.
9. Журналист маалыматтын булагы, эксперттик көз карашын билдириүүчү катары аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүк берет жана алардын ар бириң салттуу эмес ролдордо чагылдырууга аракеттенет.
10. Журналист гендердик зомбулук төмөсүн чагылдырганды курмандыктын укуктарын жана кызыкчылыктарын бириңчи орунга коет. Бул кейгөйдү ашыкча жөнөкөйлөтүп, ага түрмуштук кадыресе көрүнүш катары түс берүүдөн карманат.